



Күчтүү аймак күчтүү мамлекет!!!

Күн-Чыгыш айыл аймагы
боюнча маалымат
№1 Октябрь айы 2014-ж



Урматтуу айыл тургундары! 2014-жылдын III кварталынан тарта айылдык маалымат бюллетени чыгарыла баштагандыгын кабарлайбыз. Маалымат бюллетени айыл тургундары менен жергиликтүү бийликтин ортосунда көпүрө катары кызмат көрсөтө турган булак болуп берээрине терең ишеним артып, Сиздерден сунуштарды жана ой-пикирлерди күтөбүз.

Мыктылардын мыктысы аныкталды

*Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү Республика боюнча 453 айыл
Өкмөттүн ичинен мыкты айыл Өкмөт катары III
орунга татыктуу болду*



Айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө, коомчулуктун туруктуулугун камсыз кылууда, айылдын социалдык инфраструктурасын көтөрүүдө жана тазалык-тартип, жашылдандыруу-көрктөндүрүү иштерин жүргүзүүдө Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери ошондой эле жалпы коомчулук эн жогорку деңгээлде иш алып бара алды. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 9-апрель 2013-жылдагы №181 “Эн мыкты айыл Өкмөтү” наамына жалпы мамлекеттик конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө” токтомунун негизинде III орунга татыктуу болду.

Сыйлыгыңыздар жана сыймыңыздар кут болсун, кымбаттуу айыл тургундары!

**Урматтуу мусулман бир
туугандар!**

**Сиздерди Курман-Айт
майрамыңыздар менен чын
дилден куттуктайбыз. Айтыңз
дар маарек болсун!**

Урматтуу ата-апалар!

Сиздерди 1-октябрь улгайган адамдардын күнү менен куттуктайбыз! Сиздерге аппараттын жана айыл тургундарынын атынан бекем ден-соолук, бактылуу карылык каалайбыз!

**Терең урматтоо менен, Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн
баишы:- У.К.Турганбаев.**

Күн-Чыгыш айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат

Күн-Чыгыш айыл аймагы Боконбаев жана Сырт-Арчалы айылдарынан турат. Калкынын саны 13824 адам, 3001 кожолук бар. Боконбаев айылы Тоң районунун административдик борбору болуп эсептелип, калктын басымдуу бөлүгү ушул айылда жашайт.

Айыл аймагынын аянты 162475 га. Айдоо аянты 2780 гектар, анын ичинен сугат жери 2328 гектар, кайрак жер 452 гектарды түзөт, ошондой эле 81323 гектар жайыт жери бар.

Бишкек шаарынан- 260 км, Каракол шаарынан - 127 км аралыкта жайгашкан.

Айыл Өкмөтүнүн аппаратык курамы - 18 адам.

Айылдык кеңеш – 21 адам.

Айыл Өкмөтүнүн бюджетти – 20 млн. 221,8 миң сом;

Туруктуу комиссиялар: Инфраструктура боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Сагындыков Б.

Агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Орозбаев Б.

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Разыков К.

Экономика жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Сарыкова Г.

Көптөн күткөн бала бакчанын курулушу башталды

Боконбаев айылында бул учурга чейин бала бакчанын жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Айылда мектеп жашына чейин 1970 бала болсо бала бакчага 220 бала гана барууга мүмкүнчүлүк алган. 1600 дөн ашык бала мектепке чейинки билим алуу укугуна ээ болбой келген эле. Мындай негизги көйгөйдү чечүү үчүн Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү тарабынан 2013-жылы АРИС программасынын ҚДКИ 3 сынагына бала бакчанын долбоору жазылып, 21 айыл Өкмөтү катышкан конкурста алдынкы орун камсыз кылынган. 2014-жылдын июнь айынан баштап Боконбаев айылында курулушу 22 млн сомду түзгөн 100 орундуу бала бакчанын курулушу башталды жана үстүбүздөгү жылдын декабрь айында бала бакчанын курулушу аяктоо алдында турат



Июнь 2014-ж



сентябрь 2014-ж



декабрь 2014-ж

Жаңы мектеп саамаалыгы



Боконбаев айылында 3 жалпы билим берүүчү орто мектеп, 1 музыкалык, 1 спорт мектеби бар. 2240 бала мектепте окуйт. Жылдан жылга мектепке бара турган балдардын саны өсүп жаткандыгынан улам мектептеги окуучулардын саны көбөйүп бара жатат. Т.Шамей орто мектеби 1936-жылы курулган. 2013-жылга чейин мектеп урап калуу абалында болуп, мектеп окуучуларына жана мугалимдерге коркунуч жаратып келген. Билим берүү, илим жана маданият министрлигинин колдоосу менен Түрк мамлекетинин насыясынын негизинде азыркы орто мектептин короосуна курулушу 31,0 млн сомго бааланган жаны 275 орундуу орто мектептин курулуш иштери баштады. Аталган орто мектептин окуучуларын кубандыра турган дагы бир жаңылык жаны мектеп менен бирге жаны спорт залдын курулуп жаткандыгы. Мектеп 2015-2016-окуу жылына карата ишке берилгени турат

Ураа! Айылыбызга парк ачылды!

Айылдын борборундагы аллеяга көп жылдардан бери көңүл бурулбай келген. Аллея таштандыларга толуп, коомчулукту тынчсыздандырып келген. 2014-жылы Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү тарабынан бул паркты көрктөндүрүү-жашылдандыруу, андагы тазалыкты сактоо максатында балдар эс алуучу жай куруу боюнча жергиликтүү бюджеттен 1500,0 миң сом каралган. Парктын ичи толугу менен реконструкцияланып, балдар ойноочу жайлар орнотулду. Мындан сырткары парктын ичине атайын жобо иштеп чыгуу менен инвестициялык конкурска ылайык эс алуу үчүн аттракциондору үчүн жер аянтчалары долбоордун негизинде каралып, конкурсту жарыялоо иштери жүргүзүлүүдө. Жакын арада парктын ичинде заманбап үлгүсүндөгү аттракциондор коюлат. Ал эми парктын ичине түнкү жарык орнотуу иштерин Кумтөр компаниясы менен Евразия фондунун алдында түзүлгөн активдүү жаштардан турган “Жаштар Банкы” долбоорунун негизинде 2500 \$ га орнотулду. Парктын ичиндеги балдардын күлкүсү, ата-энелеринин кубанычтуу жүздөрүнөн улам элибиздин көптөн тилеги орундалгандыгына ынандык.



Корумдунун жолу ондолду,
дагы бир көйгөй чечилди

Балдар эмес, улактар да
кубанычта


Түнкү жарык
айылыбызга көрк
кошту



Жергиликтүү бюджеттен 221 мин сомго жана Жайыт комитетинен 32 мин сомго 2014-жылы Боконбаев-Корумду айыл чарба багытындагы жол каттамынын 4 км чакырым аралыктагы жолуна кум-топурак, шагыл-таш төгүлүп, жолдор ондолду.



Айыл тургундарынын балдары үчүн ойноочу жайларды куруп берүү максатында жергиликтүү бюджеттен 2013-жылы 400, 0 мин сом бөлүнүп, оюн аянтчалары орнотулган. Ал эми 2014-жылга жергиликтүү бюджеттен 168,6 миң сом каралып, жогорудагыдай бир катар оюн аянтчалары кошумча орнотулду.



2013-жылы жергиликтүү бюджеттен 604,0 миң сом каралып, 9,5 чакырым аралыктагы көчөлөргө 140 даана фонарлары орнотулган. 2014-жылы 1 100 мин сомго борбордук 5 көчөгө түнкү жарыктарды орнотуу боюнча атайын тендер өткөрүлүп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жарыктарды орнотуу иштери башталды.

Эл менен сен бийиксиң, Элден чыксан кийиксиң!



Проект "Эко Сеть" При поддержке Фонда Ханса Зайделя и Күн - Чыгышского айыл Өкмөтү

Урматтуу айыл тургундары!
Сиздерден айылыбыздын тазалыгын сактоону, таштандыларды өз убагы менен чыгарууну суранабыз. Боконбаев айылы Сиздин жана биздин жерибиз, айылыбызды бөтөн жактан бирөө келип тазалап бербейт. Жерибизди таза сактайлы!

Инвестицияларды тартуу

Тышкы жана ички инвестициялардын аткарылышы боюнча көрсөткүчтөр



2012-жылы тышкы жана ички инвестиция 23040,5 миң сомду, ал эми 2013-жылга карата 26 993,1 миң сомду түзгөн.

2014-жылы 6 айына карата тартылган ички жана тышкы инвестициялар 15 140, 4 миң сомду түздү. Тартылган инвестициялардын өзөгүн жаны салынып жаткан социалдык объектилер түзүүдө

Жаштар демилгеси



Евразия фонду жана Кумтөр компаниясы тарабынан түзүлгөн «Жаштар Банкы» уюму бүгүнкү күндө ар кандай долбоорлор жана жаштар менен активдүү иш алып барышты. 2013-жылы уюшулган активдүү жаштар бүгүнкү күнгө чейин 1 млн 800 миң сомго инвестиция тартып, айылга өздөрүнүн чон салымдарын кошуп жатышат.



Жүз жылдык бай тарыхы бар айылыбыз жылдан жылга көркүнө көрк кошулуп, кулачын кенен жаюуда. Элибиздеги жакшы жетишкендиктерге күбө болуп, өткөн-кеткендерге саресеп салып, шаарга айланып бараткан айылыбыз менен сыймыктанып, «Ааламга кеткен жол айылдан башталат» деген сөз бекеринен айтылбаганына ынанасың. Айыл Өкмөтү айылыбыздын экономикасын көтөрүү, социалдык инфраструктураны жакшыртуу, көрктөндүрүү-жашылдандырууну иштерин алдынкы орунга коюп, жыл сайын жергиликтүү бюджеттен бул тармактарга каражат жумшалып, иш-чаралар уюшкандыкта жүргүзүлөт. Айылдык Кенештин депутаттары, квартал башчылары, айыл активдери, жаштар уюму, аксакалдар сотунун мүчөлөрү жана айыл Өкмөтүнүн кызматкерлери өз милдеттерин так аткара билишет. Алар жашоочулардын алдындагы жоопкерчилигин толук сезишип, айылдын ар бир тургуну айыл Өкмөтүнөн колдоо алынууга тийиш деген максаттын алдында иш алып барышууда.

Урматтуу салык ээлери!

2014-жыл аяктап жаткандыгына байланыштүү салыктын бардык түрлөрүн төлөп кетүүнүздөрдү өтүнөбүз.
Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн салык бөлүмү



Жолбун иттерди атууга жыл сайын жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнөт. Жолбун иттерди атуу боюнча Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнө кайрылуунуздарды суранабыз

Анонс! Кийинки санда!

- ✓ Мыкты айыл Өкмөтүнөн сынагынын байгеси кандай болду
- ✓ 9 айлык пландын аткарылышы
- ✓ Жыл аягына чейин жергиликтүү бюджеттен дагы кандай иш-чаралар аткарылат
- ✓ Мал жайлоодон кандай түштү
- ✓ Спорт тармагындагы жаңылыктар

Кыргызстан, Ысык-Көл областы Тоң району Бөкөнбаев айылы Базаров № 51 +996 3947 91390
kunchygysh_ao@mail.ru